

## 2020-жылдын IV чейрегинин жана жалпы 2020-жылдын жыйынтыктары

### Негизги өндүрүштүк жана финансылык жыйынтыктар

2020-жылы «Кумтөр» кенинде алтын өндүрүүнүн көлөмү мурда даярдалган руданын кампадагы запастарын кайра иштетүүнүн эсебинен 556 136 унция<sup>1</sup> же 17 297,76 кг түздү. Сальштыруу үчүн: 2019-жылы алтын өндүрүүнүн көлөмү 600 201 унцияны же 18 668,35 кг түзгөн. Алтынды өндүрүү көлөмүнүн төмөндөшү, ириде фабрикага жеткирилүүчү рудада алтындын курамы азыраак, ошондой эле рудадан алтынды ылгап алуунун коэффициентинин төмөндөшүнө байланышкан. 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде фабрикага 81,4% ылгоо көлөмүндөгү 3,27 г/т орточо курамы менен руда берилген, мурунку жылдын ушул эле чейрегинде бул көрсөткүчтөр 3,69 г/т жана 83,5%ды түзгөн.

2020-жылдын төртүнчү чейрегинде алтын өндүрүүнүн көлөмү мурда даярдалган руданын кампа запастарын кайра иштетүүнүн эсебинен 90 4024 унция, 2019-жылдын ушул эле мезгилинде ал 148 523 унцияны түзгөн. Алтынды өндүрүүнүн көлөмүндөгү көрсөтүлгөн төмөндөө фабрикага жеткирилген кампа рудасындагы алтындын орточо төмөн курамы менен, ошондой эле рудадан металлды ылгоо коэффициентинин төмөндөгөнүнө байланыштуу. 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде кен фабрикасына жеткирилүүчү алтындын курамы орточо 74,2% алтын ылгоо көлөмүндөгү 2,11 г/т түзгөн, 2019-жылдын ушул эле чейрегинде бул көрсөткүчтөр 3,79 г/т жана 85,3% түзгөн.

2020-жылы мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 14,5 миллиард сом которулду.

*“Кумтөр Голд Компани”, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндөгү 2009-жылдын 6-июнундагы Кайрадан каралып чыккан макулдашууга ылайык “Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” ААК тарабынан сатылып алынат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КР аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз гана “Кыргызалтын” ААКы ээ.*

### COVID-19га байланыштуу кырдаал

“Кумтөр” кендин аймагында COVID-19 вирусунун жайылышына жол бербөө максатында чектөөчү жана профилактикалык иш-чараларды өткөрүүнү улантууда. Мурда кабарлангандай, компания Кыргыз Республикасындагы коронавирустук инфекция жана башка оорулардан улам эмгек жамааттын айрым кызматкерлери жумушка келе албай жатканын белгилеген. Булардын кесепетинен июль айындагы тоо иштеринин ачылышы толук көлөмдө жүргүзүлгөн эмес, бирок сентябрь айында компания толук түрдө ишин уланта баштады. АЫФ боюнча айта турган болсок, ал жыл бою толук кубаттуулукта иштеди.

### Лысый суу өрөөнүндөгү тоо-тек үймөгүнө байланыштуу кырдаал

2020-жылдын июль айында лысый суу өрөөнүн бош тек үймөктөрүн жайгаштыруу үчүн орун катары андан ары пайдаланууга уруксат алды. Жакынкы эки жылда Лысый суу өрөөнүндөгү тоо-тек үймөгү № 20 иш зонасына жакындыгынан улам кендин негизги үймөгү болот. Лысый суу өрөөнүндөгү бош текти жайгаштыруунун жаңы планы боюнча бош тек алгач өрөөндүн этегине жайгаштырылат жана бош тек өрөөндүн жантайышы боюнча жайгашып, бул алгачкы мезгилдерде бош текти ташуунун каттамын бир кыйла узартат.

### 2021-жылга “Кумтөр” кени боюнча техникалык отчет жөнүндө

2021-жылдын февралында Компания тарабынан 2020-жылдын 1-июлунда түзүлгөн (2021-жылга “Кумтөр” кенинин техникалык отчету) чыкты, анда кенди пайдалануу мөөнөтү 2031-жылга чейин беш жылга узартылат, ал эми алтындын запасы 107% <sup>(1)</sup> га рудада 6,3 млн унция алтынга чейин жогорулады (73,3 млн тонна алтындын орточо курамында 2,66 г/т бир унцияга 1350 АКШ доллары эсебинен) жогорулады.

“Кумтөр” кенинин 2021-жылга техникалык отчету 2015-жылдагы Техникалык отчеттун түзөтүүсүн камтыйт, анын ичинде акыркы жылдары жүргүзүлгөн бургулоо мейкиндигинин кеңейишине байланыштуу созулушу боюнча кеңири бургулоо иштеринин негизинде кайра каралган минералдык запастардын моделин камтыйт. “Кумтөр” кенинин 2021-жылга техникалык отчетунда алтындын баасына карата мурунку болжолдор, борттордун жантайма бурчтары, капиталдык сарптоолордун жана операциялык чыгымдардын өлчөмү, ошондой эле металлдын өндүрүштү өркүндөтүүнүн натыйжасында АЫФ чыгуусу кайра каралды. Ушул түзөтүүлөрдүн жыйынтыгында отчетте минералдык ресурстар жана запастардын көлөмү боюнча жаңыртылган маалыматтар берилди. Көрсөтүлгөн техникалык отчет National Instrument 43-101 «Тоо-кен долбоору боюнча маалыматтарды жайгаштыруу стандарттары» (“NI 43-101”) жана SEDAR издөө системасында жайгаштырылган.

- (1) 2019-жылдын 31-декабрына карата запастардын көлөмү жөнүндө билдирүүдө запастардын көбөйүүсү 2020-жылдын 1-июлунда күчүнө кирген “Кумтөр” кенинин жаңы Техникалык отчетун салыштыруу жолу менен өндүрүлгөн (2020-жылдын 1-январынан 2020-жылдын 30-июнуна чейинки мезгилде запастардын түгөнүүсү боюнча маалыматтар аз).

### “Кумтөрдүн” негизги өндүрүштүк жана финансылык жыйынтыктары<sup>5</sup> төмөнкү таблицада чагылдырылган:

<i>(Башкасы көрсөтүлбөсө, млн АКШ доллары менен)</i> <sup>3</sup>	Чейректин аягы, 31-декабрга			Жылдын аягы, 31-декабрга		
	2020	2019	% Өзгөрүү	2020	2019	% Өзгөрүү
<b>Финансыдагы негизгилер:</b>						
Киреше	\$ 178,1	200,5	(11%)	\$ 981,6	827,5	19%
Өндүрүштүк чыгашалар	42,4	49,6	(15%)	194,8	228,6	(15%)
Активдердин эскирүүсү, начардануусу жана амортизациясы	38,5	46,6	(17%)	209,5	181,3	16%
Өндүрүштүк иш токтоо учурундагы чыгашалар	-	9,1	100%	6,7	9,1	100%
Кенди иштетүүдөн келип түшкөн кришелер	\$ 97,2	95,2	2%	\$ 570,6	408,5	40%
Дүң кирешеге салыктар	25,2	28,3	(11%)	138,5	116,4	19%
Геологиялык чалгындоо жана кен казуучу жайды иштетүү чыгымдары	5,5	4,3	28%	15,9	11,3	41%
Учурдагы башка жумшоолор	2,8	7,6	(63%)	21,8	23,9	(9%)
Операциядан түшкөн кирешелер	\$ 63,7	55,0	16%	\$ 394,4	256,9	54%
Кендеги операциялардын болушу	97,6	149,1	(35%)	660,6	376,3	76%
Жүгүртүү каражаттарындагы өзгөрүүлөргө чейин кендеги операциялардын болушу	102,6	107,1	(4%)	609,3	385,1	58%
Операциялык ишмердиктин көрсөткүчтөрү:	28,1	104,3	(73%)	437,9	240,1	82%
Тоо-кен иштеринин көлөмү <i>(миң тонна)</i>						
Казылып алынган руданын көлөмү <i>(миң тонна)</i>	42 733	28 565	50%	103 735	156 439	(34%)
Кайра иштетилген руданын көлөмү <i>(миң тонна)</i>	115	1 716	(93%)	705	10 970	(94%)

Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	<b>1,43</b>	5,50	(74%)	<b>6,64</b>	2,91	128%
Сырбену фабрикалык кайра иштетүүнүн көлөмү (миң тонна)	<b>1 563</b>	1 322	18%	<b>6 323</b>	5 968	6%
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	<b>2,11</b>	3,79	(44%)	<b>3,27</b>	3,69	(11%)
Алтын ылгап алуунун коэффициенти (%) <sup>6</sup>	<b>74,2%</b>	85,3%	(13%)	<b>81,4%</b>	83,5%	(3%)
Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD)	<b>1,23</b>	1,50	(18%)	<b>1,52</b>	1,26	20%
Фабрикалык кайра иштетүүгө жумшоолор (тоннасына USD)	<b>10,87</b>	13,48	(19%)	<b>10,97</b>	12,00	(9%)
Өндүрүлгөн алтын (унция менен)	<b>90 402</b>	148 523	(39%)	<b>556 136</b>	600 201	(7%)
Өндүрүлгөн алтын (тонна менен)	<b>2,81</b>	4,62	(39%)	<b>17,30</b>	18,67	(7%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен)	<b>96 641</b>	136 568	(29%)	<b>569 213</b>	600 231	(5%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (тонна менен)	<b>3,01</b>	4,25	(29%)	<b>17,70</b>	18,67	(5%)
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы <sup>4</sup> (унциясына USD)	<b>1 843</b>	1 468	26%	<b>1 725</b>	1 379	25%
Өндүрүштү колдоого капиталдык жумшоолор (млн USD) <sup>7</sup>	<b>15,2</b>	7,8	94%	<b>58,0</b>	38,6	50%
Өнүктүрүүгө капиталдык жумшоолор (млн USD) <sup>7 8</sup>	<b>9,4</b>	2,9	224%	<b>16,8</b>	16,0	5%
Кыртыш ачуу иштерине капиталдык жумшоолор - <i>нак акча</i>	<b>48,1</b>	28,2	71%	<b>142,5</b>	76,5	86%
Кыртыш ачуу иштерине капиталдык жумшоолор - <i>нак эмес акча</i>	<b>10,3</b>	6,9	49%	<b>40,0</b>	20,7	94%
Капиталдык жумшоолор (жалпы)	<b>83,0</b>	45,8	81%	<b>257,3</b>	151,8	70%
<b>Бир даана өндүрүм чыгымдары:</b>						
Сатылган алтындын унциясына карата өндүрүштүк жумшоолор	<b>\$ 439\$</b>	363	21%	<b>\$ 342\$</b>	381	(10%)
Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор <sup>4</sup> (унциясына USD)	<b>\$ 1 131\$</b>	657	72%	<b>\$ 741\$</b>	598	24%
Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо <sup>4</sup> (унциясына USD)	<b>\$ 1 545\$</b>	916	69%	<b>\$ 1 042\$</b>	838	24%

1 - Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм.

2 - Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегерекөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеши мүмкүн

4 - Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрүнө кирбейт жана Центерранын 2020-жылдын 4-ноябрындагы пресс-релизинде "Non-GAAP Measures" бөлүмүндө баяндалат

5 - Финансылык көрсөткүчтөр «Центерранын» 2021-жылдын 24-февралындагы пресс-релизине негизделген.

6 - Металлургиялык ылгап алуулар өндүрүлгөн алтынга эмес ылгап алынган алтынга негизделген.

7 - Капиталдык жумшоолор эсептөө маалыматтар акчалай түрдө келтирилген.

8 - Өндүрүштү модернизациялоого тиешеси жок капиталдык жумшоолор, кендин таза келтирилген баасын жогорулатууну камсыз кылууга арналган өзүнчө долбоорлор менен байланышкан. Быйылкы жылы мындай капиталдык жумшоолор №20 иш участогу менен байланышкан кошумча чыгымдарды өзүнө камтыган.

### Өндүрүштүк ишмердик

2020-жылы Кумтор №19 иш участогунда тоо иштерин аяктап, №20 иш зонасында кыртыш ачуу жана музду башка жакка жайгаштыруу иштери улантылды. Тоо-кен иштеринин жалпы көлөмү 103,7 млн тоннаны түздү, бул 2019-жылдын ошол эле мезгилинде 156,4 млн тоннаны түзгөн. Көрсөтүлгөн кыскаруу 2019-жылдын декабрь айынан 2020-жылдын сентябрь айынын ортосуна чейин Лысый суу өрөөнүндөгү тоо-тек үймөгүнүн Борбордук өрөөнгө көчүрүлгөнүнөн улам жайгашкан жери өзгөргөндүгүнө байланыштуу ташуулардын каттамы узарганына, ошондой эле жумушчу күчтөрдүн санынын кыскарган себеби боюнча

техникаларды пайдалануу коэффициентинин төмөндөшүнө (негизгиси COVID-19 пандемиясына) байланыштуу. 2020-жылы ылгап алынган 103,7 млн тоннанын ичинен 101,6 млн тонна №20 иш зонанын келечеги үчүн ишке ашуучу бош тек кыртышын ачуу түрүндө капиталдыштырылды.

2020-жылдын төртүнчү чейрегинде Кумтөр № 20 иш зонасында тоо иштерин улантты. Төртүнчү чейректе иштин жалпы көлөмү 42,7 млн тоннаны түздү. Салыштыруу үчүн: бул 2019-жылдын ошол эле мезгилинде 28,6 млн тоннаны түзгөн. Көлөмдүн мындай көбөйүүсү 2019-жылдын декабрь айындагы Лысый өрөөнүндөгү кырсыктан улам тоо иштеринин токтоп калганына байланыштуу. 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде ылгап алынган 42,7 млн тонна №20 иш зонанын келечеги үчүн ишке ашуучу бош тек кыртышын ачуу түрүндө капиталдыштырылды.

Алтын өндүрүүнүн өздүк наркы 2020-жылы алтындын бир унциясы 342 долларга барабар болду, бул көрсөткүч 2019-жылы бир унциясына 381 долларды түзгөн эле. Өздүк наркынын төмөндөшү негизинен рудадагы алтындын төмөндөшү жана андан алынчу алтындын пайыздык өлчөмүнүн азайганынан улам руданын фабрикалык кайра иштетүүсүнүн көлөмүнүн азайышына байланыштуу болду.

2020-жылдын төртүнчү чейрегинде алтын өндүрүүнүн өздүк наркы унциясына 439 долларга барабар болду, бул көрсөткүч 2019-жылы унциясына 363 долларды түзгөн эле. Өздүк нарктын өсүшү негизинен металлды сатуунун көлөмүнүн азайышына байланыштуу болду.

### **Тоо-кен иштерин жүргүзүүгө чыгымдар**

2020-жылдын тоннага кайра эсептегенде 1,52 долларды түздү, ошол эле көрсөткүч 2019-жылдын төртүнчү чейрегинде 1,26 долларды түзгөн. Кымбаттоо ылгап алынган кыртыш көлөмүнүн аздыгына жана ташуу каттамынын узарышына байланыштуу болгон. Тоо иштеринин өздүк наркынын өсүшү биринчи кезекте тоо иштеринин көлөмүнүн кыскарышына байланыштуу, бирок дизель майына тарифтердин төмөндөшү жана алмашуучу валюталык курстун жакшы динамикасы менен аз-аздап компенсацияланды.

2020-жылдын төртүнчү чейрегинде тоо иштерин жүргүзүүгө чыгымдар тоннасына 1,23 долларды түздү, өткөн жылдын ушул эле чейрегинде ал тоннасына 1,50 долларды түзгөн. Азаюу ылгап алынган кыртыштын көлөмүнүн көбөйүшү жана дизель майына тарифтердин төмөндөшүнө байланыштуу болгон. 52,4 млн долларды түзгөн тоо иштерин жүргүзүүгө чыгымдардын жалпы суммасынан, 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде 48,1 млн доллар капиталдаштырылды. Салыштыруу үчүн: 2019-жылдын ушул эле төртүнчү чейрегинде цифра 42,8 млн долларды түзүп, алардын ичинен 28,2 млн доллар капиталдаштырылды.

### **Фабрикалык жумшоолорго чыгымдар (сырьенун тоннасына эсептегенде)**

2020-жылы фабрикалык жумшоолорго чыгымдар тоннасына 10,97 долларды түздү, 2019-жылы бул көрсөткүч 12,00 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн төмөндөө сырьену кайра иштетүү көлөмүнүн жогорулашына жана COVID-19 пандемиясынын шартында техникалык тейлөө боюнча иштердин кыскарганына байланыштуу чыгымдардын азайганынан улам болду.

2020-жылдын төртүнчү чейрегинде фабрикалык жумшоолорго чыгымдар тоннасына 10,87 долларды түздү, 2019-жылдын төртүнчү чейрегинде бул көрсөткүч 13,48 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн төмөндөө сырьену кайра иштетүү көлөмүнүн жогорулашына жана техникалык

тейлөө боюнча иштердин кыскарганына байланыштуу чыгымдардын азайганынан улам болду.

#### **Өндүрүштү модернизациялоого жыйынды жана жалпы жумшоолор<sup>4</sup>**

Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде (дүң киреше салыгын кошпогондо), 2020-жылы 741 долларды түздү, 2019-жылы 598 долларды түзгөн. Белгиленген көбөйүү негизинен сатылган продукциянын көлөмүнүн төмөндөшүнө жана кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну жогорулашына, тоо иштеринин көлөмүн кеңейтүү максатында он бир жүк ташуучу унааларды сатып алуу көлөмүнүн кыскарышына, ошондой эле Стратегиялык макулдашуунун негизинде Кыргыз Республикасындагы бир катар аймактык фонддорго чегерүүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу болгон. Жыйынды чыгымдардын мындай көбөйүүсү көпчүлүк учурда өндүрүштүн өздүк наркынын төмөндөшү менен теңделген.

Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч дүң киреше салыгын кошкондо бир унцияга 1 042 доллар болду, өткөн жылы бул унциясына 838 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн кымбаттоо кошумча өндүрүмдүн негизинде өндүрүштү модернизациялоого жыйынды чыгымдардын көбөйүшүнө, ошондой эле алтынга болгон баанын өсүшүнө байланыштуу дүң киреше салыгынын компания тарабынан төлөөнүн жогорулашына байланыштуу болду.

Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде (дүң киреше салыгын кошпогондо), 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде унциясына 1 131 долларды түздү, 2019-жылдын төртүнчү чейрегинде болсо бир унцияга 657 долларды түзгөн. Белгиленген көбөйүү негизинен сатылган продукциянын көлөмүнүн төмөндөшүнө жана кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну жогорулашына, негизги көңүл № 20 иш зонасындагы кыртыш ачуу иштерине бөлүнгөндүгүнө жана жүк ташуучу унаалардын паркын модификациялоо жана кеңейтүүгө байланышкан. Мындай көбөйүү өндүрүштүн өздүк наркынын төмөндөшү менен теңделген.

Кошумча өндүрүмдүн негизиндеги өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор 2020-жылдын төртүнчү чейрегинде бир унцияга 1545 долларды түздү, 2019-жылы ушул эле чейректе унцияга 916 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн кымбаттоо кошумча өндүрүмдүн негизинде өндүрүштү модернизациялоого жыйынды чыгымдардын көбөйүшүнө, тоо иштеринин көлөмүнүн көбөйүп жаткан муктаждыгын канааттандыруудан улам болду.

#### **2020-жылдын он эки айында Кумтөр тарабынан жүргүзүлгөн салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө чегерүүлөр**

<i>Төлөмдүн түрү (АКШ доллары менен)</i>	<b>1-чейрек</b>	<b>2-чейрек</b>	<b>3-чейрек</b>	<b>4-чейрек</b>	<b>Бардыгы</b>
Дүң кирешеге салык	16 181 004	37 600 713	33 802 415	36 465 976	<b>124 050 109</b>
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 279 527	2 892 363	2 600 186	2 340 780	<b>10 112 856</b>
Жаратылышты өнүктүрүү фондуна салым	-	-	-	3 700 000	<b>3 700 000</b>
Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык	9 911 811	1 156 945	6 040 074	936 312	<b>18 045 142</b>



өнөктөштүк фондуна төлөм					
Онкологиялык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү фондуна салым				3 000 000	<b>3 000 000</b>
Экологиялык төлөм	310 000	-	-	-	<b>310 000</b>
<b>Бардыгы</b>	<b>28 682 342</b>	<b>41 650 021</b>	<b>42 442 675</b>	<b>46 443 068</b>	<b>159 218 106</b>
Чейректин аягына КР сомуна карата АКШ долларынын расмий курсу	80,8100	75,9887	79,6000	82,6498	
КР млн. сому менен аткарылган төлөмдөрдүн бардык суммаларынын эквиваленти	<b>2 317 820,07</b>	<b>3 164 930,9</b>	<b>3 378 436,9</b>	<b>3 838 510,3</b>	<b>12 699 698,22</b>

*Эскертме: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат. Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, «Центерра Голд Инк» жана КГК ортосунда 2017-жылдын 7-сентябрда түзүлгөн Стратегиялык келишимине ылайык жана 2019-жылдын 8-июлунда каралган Кошумча төлөмдөрдү эске алуу менен жүргүзүлөт.*

<b>Төлөмдүн түрү (кыргыз сому менен)</b>	1-чейрек	2-чейрек	3-чейрек	4-чейрек	<b>Бардыгы</b>
Кызматкерлердин кирешесине салык	80 421 670	80 754 907	61 070 684	71 178 160	<b>293 425 421</b>
КР Социалдык фондуна төлөмдөр	395 248 617	363 157 719	287 528 714	348 337 575	<b>1 394 272 625</b>
Бажы төлөмдөрү	6 262 000	6 306 000	7 498 678	4 516 000	<b>24 582 678</b>
Резидент эместердин кирешесине салык	6 161 109	16 178 339	3 326 086	6 289 938	<b>31 955 472</b>
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	12 614 470	11 787 319	14 343 685	16 791 561	<b>55 537 036</b>
<b>Бардыгы</b>	<b>500 707 866</b>	<b>478 184 284</b>	<b>373 767 847</b>	<b>447 113 234</b>	<b>1 799 773,231</b>

### **Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлгөн төлөмдөр**

Кыргыз республикасынын аймагында 2020-жылы жүргүзүлгөн төлөмдөрдүн (салык, аффинаж чыгымдары, жергиликтүү жабдуучуларга төлөмдөр, инфраструктураны колдоо, кайрымдуулук ж.б.) суммасы **344 680** млн АКШ долларынан ашты<sup>2</sup>. Ошентип, Кыргыз Республикасынын аймагында 1994-2020-жж. Мезгилинде жүргүзүлгөн чегерүүлөр, **4,48** млрд АКШ долларынан ашты.

<b>АКШ доллары менен</b>	<b>2020 год</b>	<b>1994-2020 гг.</b>
Салыктар, бажы алымдары жана башка милдеттүү төлөмдөр	132,986	1 440,667
Соцфонд	18,091	249,771
Ысык-көл облусун өнүктүрүү фонду	10,113	88,543
Лицензиялар жана уруксат берүүлөр	0,399	5,051
Экологиялык салык жана Курчаган чөйрөнү коргоо боюнча агенттик	0,310	6,229

“Кыргызалтын” АК төлөмдөрү	0,389	14,441
Аффинаж	5,879	71,094
Центерранын акцияларын сатуудан киреше	-	86,000
Центерра тарабынан төлөнгөн дивиденттер	9,927	103,242
КР аймагында жүргүзүлгөн сатып алуулар:		
- <i>товарларды жеткирүү жана кызмат көрсөтүүлөр</i>	61,054	952,650
- <i>азык-түлүк</i>	3,518	81,559
КР инфраструктурасы менен байланышкан төлөмдөр:		
- <i>электр жабдуусу</i>	11,645	217,260
- <i>кендин аймагынан тышкары жолдор</i>	1,316	49,021
- <i>ЛЭП Тамга-Кумтөр</i>	-	41,612
Кумтөр кызматкерлеринин таза эмгек акысы	66,043	907,109
Санаториялык дарылоо	-	0,744
Билим берүү, стипендиялар жана кесиптик окуу	0,020	6,836
Финансылык колдоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору	2,289	34,926
Мамлекеттик мекемелерге чегерүүлөр	-	31,000
Жаратылышты өнүктүрүү фондуна чегерүүлөр	3,700	64,800
Стратегиялык макулдашуу боюнча	17,000	29,000
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр	-	4,400
<b>Бардыгы</b>	<b>344,680</b>	<b>4 485,95</b>

### Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасирлер

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча,

- Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын ИДПсына 2020-жылы болгон үлүшү **12,5%**;
- Кумтөрдүн КР өнөр жай продукцияларынын көлөмүндөгү үлүшү **23.3%**.

### Комментарий

“Центерранын” Президенти жана Башкы кызмат адамы Скотт Перри төмөнкүлөрдү белгиледи: «Кумтөр» үчүн бул дагы ийгиликтүү жылдардын бири болуп, анда ал пландуу өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн жогорулата алды. Ошентип, алтын өндүрүшүнүн көлөмү 556 136 унцияны түздү жана муну менен негизги фонддорду колдоого жалпы жумшоолор сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде аралык өндүрүмдүн негизинде 741 долларды түздү, тактап айтканда, алар негизги фонддорду колдоого жалпы чыгымдар үчүн белгиленген төмөнкү чектен дагы аз.

Бир жыл ичинде Компания өз карызын толук жаап, жылды карызсыз аяктады, муну менен накталай акча 545,2 млн долларды түздү. 2021-жылдын январь айында биз “Тринстоун Голд Майнз Партнершип” компаниядагы акциялардын 50%ын саттык, муну менен 210 млн доллар накталай акча түрүндөгү пайда таптык (бардык тиешелүү салыктарды жана төлөмдөрдү кошо) жана өз балансыбызды дагы да бекемдедик.

2021-жылдын 24-февралында SEDAR издөө системасы аркылуу “Кумтөр” кенин пайдалануу мөөнөтүн чагылдырган “Кумтөр” кенинин жаңыртылган Техникалык отчету

жайгаштырылган. Кенди пайдалануунун жаңы планы болгон карьердик запастарга таянат жана ушул план боюнча “Кумтөр” кенинин ишинин мөөнөтү дагы 5 жылга узартылды. Жалпысынан кендин иштөө мөөнөтү, жаңы план боюнча 11 жылга белгиленген, ал эми сырьену фабрикалык кайра иштеп чыгуу ал жакта 2031-жылга чейин улантылат. Ушул жаңы планга ылайык, 2022-жылдан баштап, кен беш жылдын ичинде жылына орточо 590 000 унция алтын ишенимдүү өндүрөт, муну менен кошумча продукттун негизинде өндүрүштү жаңылоого жалпы чыгымдар сатылган продукциянын унциясына 828 доллар өлчөмүндө орточо белгиленген”.

Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан “Кумтөр” кени Борбор Азиядагы батыш алтын казуучу компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кенин казуучу ишканалардын бири болуп эсептелет. Ал 1997-жылдан бери иштейт жана 2020-жылдын 31-декабрына карата **13,2 млн унция** алтын өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» «Кумтөр» долбоорунун оператору катары бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу.

«Центерра Голд Инк.» Түндүк Америка, Азия жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кен өндүрүү, өнүктүрүү, чалгындоо жана сатып алуу менен алектенген канадалык компания жана Борбор Азиядагы эң ири батыштык алтын өндүрүүчүлөрдүн бири. «Центерранын» эки негизги активи – Кыргыз Республикасында «Кумтөр» кени менен Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» кени бар, жана үчүнчү болуп Түркияда Өксүт кени. «Центерра Голд» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

**Кыргыз Республикасы** «Кыргызалтын» ААК аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн - **77 401 766** акциясынын кармоочусу. 2021-жылдын 12-мартына карата Кыргызстандын акциялар үлүшүнүн наркы **772 млн долларга бааланды**.

*«Центерра Голд» жөнүндө кошумча маалымат жана толук 2020-жылдын төртүнчү чейрегинин жыйынтыктары боюнча пресс-релиз [www.sedar.com](http://www.sedar.com) SEDAR системасында, [www.centerragold.com](http://www.centerragold.com) жана [www.kumtor.kg](http://www.kumtor.kg) корпоративдик сайттарда жеткиликтүү.*

---

**Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.**

**Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 [KGC.media@centerragold.com](mailto:KGC.media@centerragold.com)**

**- Билдирүүнүн аягы -**